

Жеке адамдар үчүн «Балдар үчүн» депозитинин паспорту

Продукт категориясы:	Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит
Артыкчылыктары	Жогорку пайыздык чендери жана кошулуп эсептелген пайыздарды жыл сайын капиталдаштыруу шарттары менен толукталып туруучу депозит.
Продуктунун өзгөчөлүктөрү	14 жашка чейиник өспүрүмгө ата-энеси, мыйзамдуу өкүлү же үчүнчү жактар тарабынан ачылат Жашы жете элек өспүрүмдүн атына салынган аманатты төмөнкүлөр тескешет: өспүрүм 14 жашка толгонго чейин - ата-энеси же мыйзамдуу өкүлдөрү гана; - 14 жашка толгондон кийин - өспүрүм өзү.
Депозиттин валютасы	KGS; USD; EUR; RUB;
Баштапкы төгүмдүн минималдык суммасы	5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR
Кошумча төгүмдүн суммасы	1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR (депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганга чейин 6 ай (180) күн калганда кошумча төгүмдөрдү кабыл алуу токтотулат). Депозит ачылган күндөн тартып календардык жыл ичиндеги толуктоолордун максималдык суммасы аманаттын валютасына жараша төмөнкүдөн ашпоосу керек: 850 000 KGS/RUB 12 000 USD/EUR
Мөөнөтүн узартуу	Эгерде келишимде белгиленген датага ылайык аяктаган күнү депозит талап кылынбаса, келишим узартылбаган (продлонгацияланбаган) болуп эсептелет. Аманаттын суммасы жана кошулуп эсептелген пайыздар Аманатчынын Банктагы талап боюнча төлөнүүчү эсебинде сакталат.
Мөөнөтүнөн мурда бузуу	Депозит мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда кошулуп эсептелген пайыздар төлөнүп берилбейт. Кошулуп эсептелген жана капиталдаштырылган пайыздар депозиттин суммасынан кемитилет.
Кошумча шарттар	Депозиттин суммасына карата пайыздарды кошуп эсептөө депозит Банкка келип түшкөн күндөн кийинки күндөн тартып башталат жана келишим аяктоочу күндөн бир күн мурда токтойт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды кошуп эсептөө жана пайыздарды төлөп берүү келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттө жүргүзүлөт. Пайыздарды эсептөөдө бир жылдагы күндөрдүн саны 365, ал эми бир айдагы күндөрдүн саны – анык бар болгон күндөрдүн санына барабар деп эсептелет (эгерде келишимде андан башкасы каралбаган болсо). Банк тарабынан аманатты кайтарып берүү депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаган күнү ишке ашырылат. Суммасы 50 000 АКШ долларынан ашкан же башка валютада ошондой эквиваленттеги депозиттерди кабыл алуу шарттары жана ошондой суммадагы аракеттеги депозиттердин шарттары Банк тарабынан жекече белгилениши мүмкүн. Депозитке чет өлкө валютасындагы акча каражаттары SWIFT системасы боюнча келип түшкөндө (баштапкы сумма, толуктоо суммалары), депозит мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда, нак акчага айландыруу үчүн ошол операция жүргүзүлгөн учурга карата Банк тарабынан колдонулуучу тарифтерге ылайык комиссия алынат. Депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганда акча каражаттарын алууда комиссия алынбайт. Аманат 2008-жылдын 7-майындагы №78 Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндөгү мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда камсыздандырылган.
Талап кылынуучу документтер	Ата-энесинин, мыйзамдуу өкүлдөрдүн же башка үчүнчү жактардын өздүгүн тастыктоочу документ, мыйзамдуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын тастыктоочу документ, жашы жете элек өспүрүмдүн туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, эсеп ачууга арыз, жеке адам- кардардын (өспүрүмдүн, ата-энесинин жана/же мыйзамдуу өкүлдүн жана/же башка үчүнчү жактардын) анкетасы, келишим.

№5 таблица. «Балдар үчүн» депозити боюнча пайыздык чендер

Мөөнөтү	KGS (жылдык %)	USD (жылдык %)	EUR (жылдык %)	RUB (жылдык %)
2 жыл жана андан ашык	12,0%	3,0%	3,0%	7,5%